

КЫРГЫЗ ТИЛИ

7-КЛАСС

ВАРИАНТ № 4

(окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн)

Аты-жөнү: _____

2020

№ 1. Шилтеме ат атооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Биздин айыл алыс жайгашкан.
- Б) Ушу жерге үрөндү себүүгө болот.
- В) Мектеп байгелүү орунга ээ болду.
- Г) Көлдө ар түрдүү балыктар өстүрүлөт.

№ 2. Сын атооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Окуяны эстеген балдар каткырышты.
- Б) Эстүү адам этекке чаптырбайт.
- В) Бекзат-эстүүнүн эстүүсү.
- Г) Байкемдин баласы эстүү болуп чоңойду.

№ 3. Тактооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Таза аба ишке дем берип турду.
- Б) Жайнаган гүлдөрдү көрүп суктандым.
- В) Менден өткөн бактылуу киши жок.
- Г) Жазында бөксө тоого көчүп келгенбиз.

№ 4. Асты сызылган сөздөрдөн мезгил тактоочту аныктаңыз.

- А) Көп эмгектенсең, ошончолук пайдасын көрөсүң.
- Б) Жакшы адамдын аты алыска тарайт.
- В) Эмгекчил адам жайдыр-кыштыр тынбай иштейт.
- Г) Коркконунан тез-тез сүйлөп жиберди.

№ 5. Асты сызылган сөздөрдөн орун тактоочту аныктаңыз.

- А) Кыргызча мыкты сүйлөп, элди тан калтырды.
- Б) Кийин бардыгы өз ордуна коюлду.
- В) Кийиктин карааны элес-булас көрүндү.
- Г) Сынактын баарынан жеңил өттү.

№ 6. Сын-сыпат тактоочту белгилеңиз.

- А) Алыскы жүрүштөн аман-эсен келди.
- Б) Жаздын түнүндө булбулдун үнүн уктым.
- В) Балалыктан бери жүргөн күндөлүктү барактадым.
- Г) Жазгы чурулдаган чымчыктар мени ойготту.

№ 7. Боштукка маанисине карата ылайыктуу тууранды сөздү коюңуз:

_____ *этип, суудан үшүп чыкты.*

- А) чатыр-чугур
- Б) калч-калч
- В) тык-тык
- Г) жарк-журк

№ 8. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) “Так-так,” – деп, атын токтотту.
- Б) Каз-каз, кана бас, бөбөк.
- В) Салоомалейкум, ата, кандайсыз?
- Г) Агтин, мындай болуп кетерин ким билиптир.

№ 9. Сырдык сөздү белгилеңиз.

Жарыктык, карып калган тура.

- А) тура
- Б) карып
- В) калган
- Г) жарыктык

№ 10. Сырдык сөздүн тыныш белгиси туура коюлган сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Ой сен эмне мынча, кеч келдиң?
- Б) Кагылайын ээ, бул жаман ишти тез токтот.
- В) Эх кээде, өзүмдү чоң адам катары элестетем.
- Г) Бул жасаган ишин укмуш болду, бали.

№ 11. Үтүр белгисин туура коюңуз.

О (1) сен бат эле келдиң (2)кап (3)

биринчи (4)барсам (5)болмок экен.

- А) 1, 2, 3
- Б) 1, 2, 4
- В) 2, 4, 5
- Г) 2, 3, 5

№ 12. Маанисин жакындаштырып, боштукту толуктаңыз.

Эч нерсе болбой жатып эле неге жаман көрдүң, _____.

- А) бали
- Б) атаганат
- В) о-о
- Г) ботом

№ 13. Төмөнкү сүйлөмдөн атоочтукту бөлүп көрсөтүңүз.

Абаны тазартуучу заттарды өтө көп бөлүп чыгарат.

- А) абаны
- Б) тазартуучу
- В) заттарды
- Г) өтө көп

№ 14. Атоочтук катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Көрүүчүлөр аттардын чабышын күтүп отурушту.
- Б) Аянтта аттар тууралуу репортаж берилди.
- В) Чабандестер катуу машыгышып, аттарын чабышты.
- Г) Аттар катуу чабылып, элдин кызыгуусун жаратты.

№ 15. Чакчылды белгилеңиз.

Үйдөн ары четке чыга беришти.

- А) Үйдөн
- Б) ары
- В) четке
- Г) чыга

№ 16. Чакчылды уюштуруучу мүчөнү белгилеңиз.

- А) -луу
- Б) -гыча
- В) -ыш
- Г) -кана

№ 17. Атоочтукту уюштуруучу мүчөнү белгилеңиз.

- А) -й
- Б) -ыш
- В) -бас
- Г) -ды

№ 18. Асты сызылган кыймыл атоочтун синтаксистик кызматын белгилеңиз.

Жаман сөз таарынууну жаратат.

- А) ээлик
- Б) баяндоочтук
- В) аныктоочтук
- Г) толуктоочтук

№ 19. Кыймыл атооч катышкан сүйлөмдү белгилеңиз.

- А) Иштин көзүн билген адам ишинде кыйналбайт
- Б) Апам мени адептүүлүккө тарбиялады.
- В) Канча убакыт өтпөсүн ал иш унутулбайт.
- Г) Жашоодо уруп-сабоо эч качан жакшылыкка алып барбайт.

№ 20. Сүйлөмдүн маанисине карата боштукту жандооч менен толуктаңыз.

Тойду кыргыздын салты _____ өткөрдүк.

- А) жөнүндө
- Б) көздөй
- В) боюнча
- Г) дейре

Тесттин жыйынтыгын баалоо:

- Ар бир туура аткарылган тапшырма 1 балл менен бааланат. Тестке жалпы максималдуу 20 балл берилет.
- Топтолгон баллды 5 баллдык баалоо шкаласына которуу:

Балл	Баа
1-6	"2"
7-10	"3"
11-14	"4"
15-20	"5"